

«ОПТИМА БАНК» ААК
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ*
2026-жылдын 31-июлуна карата (кошо кошкондо)

	31.07.2026 МИҢ СОМ	31.07.2025 МИҢ СОМ	31.12.2025 МИҢ СОМ
Акча каражаттары	7 018 278	5 597 341	6 378 357
Кыргыз Республикасын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	13 256 357	15 484 890	17 663 482
Башка финансы институттарындагы жана банктардагы эсептер	10 853 101	9 280 915	10 274 219
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген насыялар жана аванстар	975 681	2 460 504	870 104
Баалуу кагаздарга инвестициялар	12 578 277	2 210 235	3 610 626
Кардарларга берилген насыялар	51 326 291	36 635 421	42 677 044
- Насыялар боюнча жоготууларга резервдер	(6 232 838)	(5 324 967)	(5 328 545)
Насыялар боюнча жоготууларга резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга берилген насыялар	45 093 453	31 310 454	37 348 499
Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	784 895	0	69 220
- Жоготуулган резервдер	(2 471)	0	(499)
Жоготуулган резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	782 424	0	68 721
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	3 529 476	2 291 822	2 992 868
Банктын ээлигине өткөн башка жеке менчиктер	114 834	212 529	88 688
Башка активдер	2 435 780	1 829 318	1 320 972
Бардык активдер	96 637 661	70 678 008	80 616 536
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандары, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат	28 607	259 904	88 410
Банктарда жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	1 039 748	756 391	2 342 317
Кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери	75 724 956	54 110 213	60 859 464
Ислам принциптери менен тартылган, кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери	140 491	0	53 108
Башка тартылган каражаттар	39 609	236 207	123 007
Башка милдеттенмелер	3 583 747	2 713 266	2 930 594
Бардык милдеттенмелер	80 557 158	58 075 981	66 396 900
Капитал			
Акционердик капитал	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Бөлүштүрүлбөгөн киреше	10 480 503	7 002 027	8 619 636
Бардык капитал	16 080 503	12 602 027	14 219 636
Бардык милдеттенмелер жана капиталдар	96 637 661	70 678 008	80 616 536
Потенциалдык жана шарттуу милдеттенмелер	3 091 036	1 714 459	2 207 082

* - КРУБдун стандарттары боюнча

Башкармалыктын төрагасынын милдетин аткаруучу
Курманбеков Б.Дж.



Башкы бухгалтер
Осмонова Д.Д.



«ОПТИМА БАНК» ААК

КИРЕШЕ ЖЕ ЧЫГАША ЖАНА БАШКА ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ*

2026-жылдын 31-июлуна карата (кошо кошкондо)

	31.07.2026 миң сом	31.07.2025 миң сом
Пайыздык кирешелер	4 695 374	3 147 879
Пайыздык чыгашалар	(1 070 966)	(666 337)
Таза пайыздык киреше	3 624 408	2 481 542
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(880 592)	(574 904)
Баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин пайыздык таза киреше	2 743 816	1 906 638
Ислам каржылоо принциптери боюнча киреше	40 268	-
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(5 685)	-
Исламдык каржылоо принциптерине ылайык, баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин таза киреше/(чыгаша)	34 583	-
Комиссиялык кирешелер	1 537 457	1 167 824
Комиссиялык чыгашалар	(1 086 927)	(969 113)
Таза комиссиялык киреше	450 530	198 711
Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандарынан түшкөн таза киреше, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат	47 474	56 921
Чет элдик валюта менен операциялардан таза киреше	2 572 425	1 556 562
Башка кирешелер	14 048	28 383
Операциялык киреше	5 862 876	3 747 215
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(184 594)	14 791
Операциялык чыгымдар	(3 610 670)	(2 879 666)
Салык салууга чейинки киреше	2 067 612	882 340
Киреше салыгы боюнча чыгаша	(206 745)	(88 287)
Таза киреше	1 860 867	794 053
Акциялар боюнча киреше		
Акцияга базалык жана сукютулган киреше, сом менен	16,61	7,09

* - КРУБдун стандарттары боюнча

Башкармалыктын төрагасынын милдетин аткаруучу
Курманбеков Б.Дж.




Башкы бухгалтер
Осмонова Д.Д.

